

Аманатчынын эсине

I. Банктык кызмат көрсөтүүлөр келишимин түзүү

«Айыл Банк» ААКсында (мындан ары - Банк) депозиттик эсепти ачуунун алдында Аманатчы Банктын расмий сайтында (www.ab.kg) жайгаштырылган Банктык кызмат көрсөтүү келишимин түзүү боюнча Ачык оферта, депозиттердин түрлөрү, тейлөө шарттарын жана тарифтери менен таанышып чыгууга милдеттүү.

Аманатчылар зарыл болгон маалыматты Байланыш борборунун +996 (990) 55 11 00 номериндеги WhatsApp мессенджери аркылуу, ошондой эле маалымат такталарынан жана Банктын бардык бөлүмдөрүнөн ала алышат. Депозиттер жөнүндө маалымат Банк тарабынан чыгарылган китепчелерде (брошюра) камтылган же жалпыга маалымдоо каражаттарында да жеткиликтүү.

II. Банктык кызмат көрсөтүүлөр келишиминин шарттарына байланыштуу төмөнкү маалыматтар менен кылдаттыкта таанышып чыгыңыз

Аманатчы Банктык кызмат көрсөтүү келишиминин шарттары жөнүндө зарыл жана ишенимдүү маалыматты алууга укуктуу.

Аманат келишиминин шарттарына аманаттын түрү (мөөнөттүү, талап кылуу боюнча), аманат суммасы, жайгаштыруу мөөнөтү, пайыздык чени, мөөнөттүү аманаттын мөөнөтүн узартуу шарттары, мөөнөттүү аманатты толуктоо мүмкүнчүлүгү, чегерилген пайыздарды капиталдаштыруу кирет.

Келишимди дароо узартуу учурунда сый акынын ченин өзгөртүү тартибине өзгөчө көңүл буруу зарыл.

III. Эң сыкты чечим кабыл алуу үчүн аманаттардын эң жагымдуу шарттарын салыштырып алуу үчүн башка банктардын сунуштарын изилдеп чыгуу зарыл болушу ыктымал

Бирок, банктар тарабынан сунуш кылынган аманаттар боюнча жогорку пайыздык чендер банк дуушар болуп жаткан мүмкүн болуучу көйгөйлөрдү чагылдырылышы мүмкүн экенин эстен чыгарбоо абзел.

Аманатчы ошондой эле, гарантиялык учур келип жеткенде Кыргыз Республикасынын «Банктык аманаттарды коргоо жөнүндө» мыйзам талаптарына ылайык, ар бир аманатчыга аманаттар боюнча пайыздарды кошо алганда, жалпы суммасы 1 000 000 (бир миллион) сомдон ашпаган суммада компенсация төлөнүп бирилерин да билүүсү зарыл.

«Маалымат үчүн: Гарантиялык учур – бул, банктык аманат келишимине ылайык, компенсацияланууга тийиш болгон депозит Кыргыз Республикасынын «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» мыйзамында белгиленген учурларда депозиттерди коргоо системасына катышкан банк тарабынан төлөнүп берилбеген жагдай».

IV. Банктык кызмат көрсөтүү келишимине кол коюу

Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган Өтүнүч кат формасына кол коюу алдында аманатчы аны менен кылдаттыкта таанышып чыгууга тийиш. Келишимдин шарттарына, аманат боюнча пайыздарды эсептөөнүн жана төлөөнүн тартибине, тараптардын укуктары менен милдеттерине көңүл буруу абзел.

Аманатчы аманатты (депозитти) салгандан кийин анын колунда эсебине акча каражаттарынын келип түшкөнүн тастыктаган документ сакталып калууга тийиш экендигин эстен чыгарбашы зарыл.

Бул документ Банктык кызмат көрсөтүү келишиминин шарттарына ылайык, акча каражаттары кайтарылганга чейин сакталууга тийиш.

Аманатчы Банктын продукттары жана кызмат көрсөтүүлөрү тууралуу жалпы маалыматты Банктын расмий сайтындагы (www.ab.kg), «Жеке адамдар» бөлүгүнөн таба алат.